

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги
Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору
Ч. Б. Бекбасарова

Тамекини таштоо боюнча

ЖЕТЕКТИК КОЛДОНМО









А К Ы С Ы З **2103** "0!",
ЖАРДАМ БАГЫТЫ: "МегаКом"

Тамекини ташта, ден соолукту сакта!

Бишкек – 2016

**Тамекинин зыяны жөнүндө тамеки буюмдарынын кутуларына
жана таңактарына жайгаштыруу үчүн багытталган
иллюстрацияланган медициналык эскертүүлөрдүн тизмеги**



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ
РЕСПУБЛИКАЛЫК ДЕН СОЛУКТУ ЧЫҢДОО БОРБОРУ**

Ч. Б. Бекбасарова



«Тамекиге көз каранды болуу диабет же артериялык кан басымынын жогорулашына окшогон өнөкөт оору болуп эсептелет жана пациенттерге ийгиликке жетишүү үчүн дарыгерлерден ушундай эле узак дарылоону талап кылат.»

«Тамеки керектөөнү азайтуу калктын ден соолугунун оңолушуна алып келет. Бирок эгерде бул ушундай жөнөкөй болуп көрүнсө, эмне үчүн адамдарды ушуга ынандыруу өтө кыйын?»

Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму

**Тамекини таштоо боюнча
ЖЕТЕКТИК КОЛДОНМО**



Тамекини ташта, ден соолукту сакта!